

Садырова Гүлшат Сүйналиевна,  
Кыргыз Республикасынын  
Эл аралык университети, окутуучу,  
**Садырова Гүлшат Сүйналиевна,**  
Международный университет  
Кыргызской Республики, преподаватель,  
**Sadyrova Gulshat,**  
International University of the  
Kyrgyz Republic, teacher,  
gulu\_77@mail.ru

## НЕМИС ТИЛИНИН ОКУУ ЭРЕЖЕЛЕРИНИН АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (EINIGE BESONDERHEITEN DER DEUTSCHEN LESEREGELN)

### НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

### SOME FEATURES OF THE RULES OF READING IN GERMAN

---

**Аннотациясы:** “Немис тилинин окуу эрежелеринин айрым өзгөчөлүктөрү” аттуу  
бул макалам немис тилин окуп үйрөнүүгө аракет кылыш жүргөн кыргыз тилдүү  
окурмандарга (аудиротияга) багышталат. Бул эмгектин даярдалышына немис тилиндеги  
тексттерди окуу учурунда үйрөнүүчүлөр учун жаралган айрым негизги маселелер түрткү  
болду. Теманы иликтөөдө коммуникативдик ыкма колдонулду. Макаламдын эң башкы  
максаты коммуникативдик ыкмалардын жардамы менен окуп үйрөнүү процессинде окуу  
эрежелери менен байланыштуу үйрөнүүчүлөр тарабынан кетирилген кемчиликтерди  
атайын мисалдар (көнүгүүлөр, сөздөр, диалогдор) аркылуу жоюу болуп эсептелет.

**Негизги сөздөр:** немис тили, тамгалар, тыбыштар, алфавит, коммуникативдик  
ыкма, сөздөгү басымдар, көнүгүүлөр, сөздөр, диалогдор

**Аннотация:** Данная статья под названием «*Некоторые особенности правил чтения на немецком языке*» предназначена для кыргызскоязычных читателей, пытающихся  
выучить немецкий язык. В исследовании темы использовался коммуникативный метод. На  
подготовку данной работы натолкнули некоторые основные проблемы, возникшие у обу-  
чающихся при чтении текстов на немецком языке. В исследовании темы использовался  
коммуникативный метод. Основной целью моей статьи является устранение недостатков,  
допущенных учащимися в процессе обучения чтению с помощью коммуникативных  
приемов, связанных с правилами чтения, с помощью примеров упражнений, слов, диалогов.

**Ключевые слова:** немецкий язык, буквы, звуки, алфавит, коммуникативный метод,  
словесное ударение, упражнения, слова, диалоги

**Abstract:** This article entitled "Some features of the rules of reading in German" is intended for Kyrgyz-speaking readers trying to learn German. A communicative method was used in the study of the topic. The preparation of this work was prompted by some of the main problems that students encountered when reading texts in German. A communicative method was used in the study of the topic. The main purpose of my article is to eliminate the shortcomings made by students in the process of learning to read with the help of communicative techniques related to the rules of reading, with the help of examples of exercises, words, dialogues.

**Keywords:** German language, the word, alphabet, communicative method, verbal, exercises, words, dialogues.

## 1. Кириш сөз

Макалам немис тилин окуп үйрөнүүгө аракет кылып жүргөн кыргыз тилдүү окурмандарга (аудиротияга) багышталат. Бул эмгектин даярдалышына немис тилиндеги текстерди окуу учурунда үйрөнүүчүлөр учун жаралган айрым негизги маселелер түрткү болду. Теманы иликтөөдө коммуникативдик ыкма колдонулду. Кайсы гана тилди албайлы аны үйрөнүү учун адегенде ошол тилдин адабий нормасына жарааша кабыл алынган стандарт алфавитин жана аны жазуу, колдонуу эрежелерин жатка билүү керек. Андыктан, биз да төмөндө немис тилинин алфавити жана анын транскрипциясын (окулушун) сундук.

Немис тилинин алфавитинин транскрипциясы биз колдонуп келе жаткан кириллица менен берилди:

|                    |          |        |         |           |         |
|--------------------|----------|--------|---------|-----------|---------|
| Aa[а]              | Bb[бэ]   | Cc[цэ] | Dd [дэ] | Ee [э]    | Ff[эф]  |
| Gg [гэ]            | Hh[ха]   | Ii[и]  | Jj[йот] | Kk [ка]   | Ll[эль] |
| Mm[эм]             | Nn[эн]   | Oo[о]  | Pp[пэ]  | Qq [ку]   | Rr[эр]  |
| Ss [эс]            | Tt [тэ]  | Uu[үү] | Vv[фай] | Ww[вэ]    | Xx[икс] |
| Yy[ипсилон]        | Zz [цэт] |        |         |           |         |
| Умлауттар: Ä ä [э] | Öö[ө]    | Üü [ү] |         | ß[эс-зэт] |         |

Немис тилинде - 26 тамга, анын ичине 6 үндүү (A, E, I, O, Ü, Y), 20 үнсүзү бар. Алардан тышкary кошумча умлауттар (Ä, Ö, Ü), ß бар.

Умлауттарды немис орфографиясында ä – ae, ö- oe, ü- ie, ß- ss экинчи вариантта (клавитурада) берилет. Ошондой эле, немис тилинде жазууда бардык зат атоочтор баш тамга менен, ал эми калган калган сөз түркүмдөрүндөгү сөздөр кичине тамга менен жазылат.

## 2. Немис тилинин жалпы окуу эрежелери

Немис тилинин окуу эрежелери боюнча жалпысынан төмөндөгү маалыматтарды берүүгө болот:

Менин оюмча, кыргыз жана немис тилдери окулушу жана угулушу жагынан жалпы окшоштуктары бар. Эки тилде (кыргыз, немис) да так айтылат.

Немис тилиндеги ö – ө, ü – ү, ä – э, ng – н, ei, ai – ай, , tsch – ч умлауттары кыргыз тилинде ү, ө, н, ү, ч тыбыштарына дал келет.

Немис тилинде да үндүү тыбыштар кыска жана созулма болуп бөлүнүштөт. Мисалы созулма [a] фонетикалык жазууда [a:] түрүндө кош чекит менен берилет. -[das]; [das ist rofl].

Немис тилинде бир сөздүн мааниси үндүүдөн көз каранды. [a:], [o:], [e:], [э:], [ү:]; *bieten* [би:тэн] – сунуштоо, *bitten* [битэн] – өтүнүч менен кайрылуу.

Тыбыштардын кайсынысы үндүү, кайсынысы үнсүз экендигин кантип аныктоого болот?

Ачык муундар үндүү тыбыштар менен аяктайт, ал эми жабык үнсүз тыбыштар менен аяктайт.

Созулма үндүү тыбыштар дайыма созулма тыбышты берет: *Meer* [ме:p] – деңиз, *Saar* [за:p] – дарыя.

Үнсүздөрдүн катар келиши дайыма алдынчагы үндүү тыбыштын кыскалыгын көрсөтүп турат: *Sachsen* [заксэн] – федералдык жер Саксония.

Кош үнсүздүн алдынчагы үндүү дайыма кыска болот: *Zimmer* [цимэр] – бөлмө.

Бул эрежелердин бардыгы төмөндө кененирээк көрсөтүлдү.

Немис тилин үйрөнүүдө „ich“, „ach“ тыбыштарын окуу эрежелери:

Алфавиттеги /c/ тамгасы жана /h/ тамгасы бирге турганда /ch/ бизче (килиллица менен) /х/ болуп окулат. M.: *machen* “жасоо, кылуу, иштөө”, *suchen* “издөө”, *Dach* “үй чатыры”, *ich* “мен”, *hoch* “бийик”, *Buch*[бух] “китеп”, *rauchen* [ray:хен] “тамеки чегуу”, *Sprache*[шпра:хе] “тил”, *Nacht*[нахт] “тун”, *Kuchen*[ку:хн] “пирог, арасына бир нерсе салынып бышырылган нан, самса”

Ал эми төмөнкү учурларда /ich/ (ихь) тыбышы, тыбышындай болуп окулат:

1) /i/, /e/, /ü/, /ö/ тыбыштарынан кийин келгенде: *Bücher* [бү:хеа] „китептер“, *Gewicht* [гевихт] „куч“, *rechnen* ['рехънен] „саноо“, *Gespräch* [гешре:хь] „суйлөшүү“, *hungrig* [хунрихъ] „ачка“, *eifrig* ['айфрихъ] „демилгелүү“, *weich*[вахъ] „жумшак“, *ich* “мен”, *sprechen* “сүйлөө”, *Bücher* “китептер”, *möchte* “каалоо”, *dich* “сени”

2) /eu/, /äu/, /ei/ дифтонгдорунан (эгиз үндүүдөрдөн) кийин келгенде:

*Zeichner* ['цайхънер] “сүрөтчү”, *euch*[ойхъ] “силер”, *Bräuche* [бхойхъе] “адаттар”, *Bäckerei*['бэкэхай] “наабайкана”, *Malerei* ['бойтэ] “боёк менен тартылган сүрөттөр”, *heute* [хойтэ] „бүгүн“, *Mäuse* [мөйзэ] “чычкан“, *Kreuz* ['кройц] „крест (христиандардын моюндарына тагынуучу ушул фигура сияктуу тумар)“, *Reue* ['ройе] „өкүнүү, өкүнүч кылуу“, *Beute*['бойтэ] „чабыт, азык, жем“

3) -chen, -lich, -ig мүчөлөрүндө: Суффикс -chen грамматикада средний род болуп эсептелинет, аны менен бирге эркелетчу сыпатка ээ: *Mädchen* “кыз” *Brüderchen* „иничегим“, *Schwesterchen* „кичинекей сиңдим“, *Mütterchen* „апакем“, *wirklich* “ырасын айтканда”, *glücklich* „бактылуу“, *lustig* “көңүлдүү, күлкүлүү”, *König* “падыша”, *röhlig* “труба сияктуу, түтүк сияктуу”, *nötig*“пайдалуу”

4) /r/, /l/, /n/ тамгаларынан кийин келгенде:

*Wirklich* “ырасын айтканда”, *manche* “кээ бир учурда”, *Milch* “сүт”.

5) Башка тилдерден киргөн сөздөрдө сөздүн башында, /e/, /i/ тамгаларынан мурун жана кийин окулушу: *China* “Кытай”), *Chemie* “химия”, *chinesisch* “кытайча”

Тыбыш /ach/ (ax) төмөндөгу учурларда окулат:

/a/, /o/, /u/ үндүүлөрүнөн кийин: *Sprache* “тил”, *Koch* “ашпозчу”, *Buch* “китеп”, *Dach* “үй чатыры”, *machen* “жасоо”, *Sache* “буюм”, *suchen* “издөө”, *Tochter* “кыз”

/au/ дифтонгунан кийин: *Auch* “да, дагы, деле”, *brauchen* “муктаж болуу”

### 3. Немис тилиндеги текстерди окууда көнүлгө алынуучу жагдайлар

#### Үндүү тамгалар:

*A* [a] *der Kran* “кран”

*O* [o] *das Brot* “нан”

*U* [y] *das Buch* “китеп”

*I* [i] *und Jmir* “мага”

*E* [э/e] *das Bett* „керебет“, *das Gen*“ген“

*Y/Ü* [y/ü] *die Lyrik* “лирика, die Lücke „, палубадагы жабылма тешик“

*Ö* [ø] *blöd* “кеleşсоо, акмақ, ақылсыз”

*Ä* [æ] *der Bär* “аюу”

#### Үнсүздөр:

*Z* [ç] *Zimmer* „бөлмө“, *Zirkus* „цирк“

*P* [n] *passt* “үйгүн“

*K* [кнан] *knapp* “кыска“

*P[nac]* *Pass* „паспорт“

*T* [түн] *Tipp* „, кенеш“

*St[штман]* *Stab* „чаң“

*S* [c/z] *die Maus* „, чычкан“, сөздүн башында –з- болуп окулат: *suchen* „, издөө “, *lesen* „, окуу“, *Saal*”зал“

*ß* [c] *die Straße* “көчө”

*V* [φ/β] немис сөздөрдө –ф- болуп окулат: *von* “ден”, чет тил сөздөрдөн –в- окулат: *die Vase* “кумара”

*R* [гы/p/x/a] ([r] тыбышын айтканда тил сөздүн башында аз дирилдейт. Сөздүн аягында мундуу [a] деп айтылат) *der Regen*”жаан”, *krank* “оорулуу” *arm* ['арм] „, кедей“, *reden*['редн] “баарлашшуу“, *war*[ва:p] “болгон“, *Rede*['ре:дн] „, сөз“, *warm*[варм] „, жылуу“,

*Herbst*[хэрпст] “күз“, *m schwer*[шве:p] “ооп“, *Rentner*[рэнтнер] “пенсионер“, *m aber* [’а:бр] “бирок“, *Rind* [ринт] “үйдүн эти“, *werden* ['ве:рдн] „булуу, болуп калуу“, *wir*[ви:a] „биз“, *anders* [’амдэрс] “башкалар“, *ihr*[’и:а] “силер“  
*H* [х] *haben* “бар болуу”, үндүүлөрдөн кийин окулбайт, үндүү созулуп окулат: *gehen* “жөнөө”  
*C* [к] чет тилдерден алынган сөздөр:*das Cafe*[кафе] ”кафе”, *Creme* [крем] „крем“, *Computer*[компьютеа] „компьютер“, *Clown* [клаун] „клоун“, *Chor*[коа] „хор“  
**Тамгалардын айкалышы:**  
*ch* [х] *Ach!* “сырдык сөз”, *acht* “сегиз”, *ich* “мен”, *nicht* “эмес”  
*ei* [ай] *Heidi, Heini, ich heiße* “менин атым”, *nein* “жок”  
*eu* [ой] *Eugen* “Евгений”, *Freut mich!* “мени кубандырат”, *Weise Eule* “акылдуу уку”  
*au* [ай] *Laura, Frau Werner* “айым Вернер”, *Haus* “уй”  
*ck* [к] *Nussnacker* “жанграк чаккыч”, *Herr Dick* “мырза Дик”  
*nn* [н] *Anna -Анна, Hanna* “Ханна”  
*tt* [т] *Otto*, *bitte* “өтүнөм”  
*ie*[и:] *Frida, wie* “кандай”, *vier* “торт”, *wie viel* “канча”  
*eh*[е] *Auf Wiedersehen* “кошчо калыныз”, *sehen* “көрүү”  
*ah* [а] *Frau Hahn, Fahne* “желек”  
*oh* [о:] *Herr Pohl, wohl* “балким”  
*Ää* [Э] *zählen* “саноо”, *Bär* “аюу”, *Herr Krämer*  
*Öö*[ө] *Jörg, Köln* “шаардын аты”, *Öl* “май”, *Göttingen* “шаардын аты”  
*Üü*[ү] *Nürnberg* “шаардын аты”, *München* “шаардын аты”, *fünf* “беш”  
*ei* – [ай] – *mein* “менин”, *dein* “сенин”, *nein* “жок”, *kein* “эмес”  
*ie* [и:] – *liegen* “жатуу”, *biegen* “бурулуу”  
*sch* – [ү] – *schön* „сулуу“, *schreiben* „жазуу“  
*tsch* – [ч] – *Deutschland* “Германия”, *deutsch* “немисче”  
*je* – [үе] – *jetzt* “азыр”  
*tz* – [ү] – *sitzen* “отуруу”  
*eh* – [е:] – *nehmen* “алуу”, *lehren* “окутуу”  
*ju* – [үү] – *jubeln* “жыргоо”, *jucken* “тырмануу”, “кычышуу”  
*ja* – [я] – *ja* “ооба”, *Jacke* “күртка”, “жакет”  
*ng* [зңг] *sang* „ырдаган“, *Wange* ['ваңгэ] “жаак, бет“, *Strange* ['штаңгэ] “штанга“, *singen* ['зиңг] “ырдоо“, *bringen*['бриңг] “алып келүү“, *engen*[енген] „кысып чегиндириүү, сүрүү“  
*nk* [зңк] *sank* „ылдыйлап отурду“, *Bank* [баңк] “банка”, *Stank* [штаңк] “сасык жыт“, *sinken* ['зңкен] “ылдыйлап отуруу“, *trinken* [триңкен] “ичүү“  
*qu* – [кв] – *Quatsch* “болбогон кеп”, *Quadrat*[квадрат] „квадрат“, *Quelle* [квелле] булак  
*sp* – [шп] – *spielen* „оиноо“, *sprechen* „сүйлөө“, спорт,  
*st* – [шт] – *stehen* „туруу“, *Stunde* „саат“, „сабак“  
*ck* – [кк] – *Ecke* „бүрч“  
*chs* – [кс] – *wachsen* „өсүү“  
*ig* - [ихь]- *zweiundzwanzig* “жыйырма эки“, *lustig* “шайыр“ көнүлдүү“  
*v* – [ф] – *vorstellen* „тааныштыруу“, *vorbeikommen* “жанынан өтүп кетүү“  
*z* – [ү] – *zusammen* “чогуу”, *Zukunft* “келечек”  
 Бөлүнгүс префикстер: -be, -ge,-er,-ver,-ent, -emp, -miß -zer. Окулганда бөлүнгүс префикстер басымсыз болушат. Немис тилинде сөздөрдө басымдар жөнундо айта кетсем, ал бөлүнгүс префикстерден коюлат, жана сөздүн унгусуна коюлат.  
 M.: *bekommen* «алуу», *bestellen* „заказ кылуу“, *besuchen* „баруу“, *gehören* „таандык болуу“, *gebrauchen* „колдонуу“, *erzählen* „айтып берүү“, *erraten* „табуу“, *zerbrochen* „сынуу“, *zerschlagen* „талкалоо“, *entfallen* „урал түшүү“, *empfehlen* „сунуш кылуу“, *mißtrauen* „ишенбөө“.

#### 4. Корутунду.

„Jede neue Sprache ist ein neues Leben.“ – Persisches Sprichwort .  
 «Ар бир жаңы тил - жаңы жашоо» - Перстордин макалы.

Бул макалада тыбыштар, тамгалар, сөз айкалыштардын окулушу, аягында жөнөкөй тексттер, диалогдор, көнүгуулөр көрсөтүлдү. Коммуникативдик ыкмалардын жардамы менен жогоруда берилгендер менен немис тилинин өзгөчүлүктөрүн өздөштүрсө болот. Макаланын корутундуусунда диалогдордо, тексттерде көрсөтүлөт:

- |    |                                                |                                                       |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | - Guten Tag, Gabi!                             | - Er ist Arzt.                                        |
| -  | Guten Tag, Uwe!                                | 4. - Wer tanzt da?                                    |
| -  | Wie geht es?                                   | - Das sind Hanna und Hans.                            |
| -  | Danke, gut.                                    | - Sie tanzen gut.                                     |
| 2. | - Guten Abend, Anke!                           | - Und sie sind sehr nett.                             |
| -  | Guten Abend, Inge!                             | 5. - Guten Abend! Ich heiße Kurt. Und wie heißen Sie? |
| -  | Wie geht es?                                   | - Ich heiße Heidi Mayer.                              |
| -  | Danke, gut.                                    | - Wie bitte?                                          |
| 3. | - Guten Tag! Ich heiße Jana. Und wie heißt du? | - Mayer                                               |
| -  | Danke, gut. Und wer ist das?                   | - Heidi Mayer?                                        |
| -  | Das ist Fritz Kunze.                           | - Richtig.                                            |
| -  | Und was ist er von Beruf?                      |                                                       |

#### **Текстти окунуз. Lesen Sie die Texte**

1. „Geh in das Bett, Anna”, sagt Sophie. Kerstin ist nicht da. Anna und Sophie verlassen das Haus. Sie suchen Kerstin. Anna und Sophie sehen die Wiese. Aber Kerstin ist nicht da. „Mach kein Drama, Anna”, sagt Sophie. „Wir finden Kerstin”.
2. Die Mutter sagt Nick: „Geh und kauf Brot”. Der Sohn kauft das Brot. Die Mutter dankt Nick. Nick hat eine Schwester. Sie heißt Vera. Vera ist ernst. Die Mutter ruft die Kinder: „Es ist spät. Geht in das Bett“.

#### **Сөздөр. Vokabeln.**

|                    |                      |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| <i>Uhr</i> f       | саат                 | <i>suchen</i> издеө       |
| <i>bringen</i>     | алып келүү           | <i>oder</i> же (байламта) |
| <i>Bleistift</i> m | карандаш             | <i>trinken</i> ичүү       |
| <i>danken</i>      | ыраазы кылуу         | <i>Osten</i> m чыгыш      |
| <i>Brot</i> n      | нан                  | <i>teilen</i> болуу       |
| <i>denken</i>      | ойлоо                | <i>Preis</i> m сыйлык     |
| <i>Bus</i> m       | автобус              | <i>verlassen</i> калтыруу |
| <i>heißen</i>      | аттоо                | <i>rund</i> тоголок       |
| <i>du</i>          | сен (өздүк ат атооч) | <i>wohnen</i> жашоо       |
| <i>kaufen</i>      | сатып алуу           | <i>Sohn</i> m уул         |
| <i>ernst</i>       | олуттуу              | <i>Traum</i> m кыял       |
| <i>machen</i>      | жасоо                | <i>Wiese</i> f көлчүк     |
| <i>Haus</i> n      | үй                   | <i>Zauber</i> m сыйкырчы  |
| <i>rufen</i>       | кимдир бирөөнү       |                           |
|                    | чакыруу              |                           |
| <i>Mutter</i> f    | эне                  |                           |
| <i>Studieren</i>   | окуу                 |                           |
| <i>nur</i>         | жалгыз               |                           |

**Пайдаланылган адабияттар.**

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЫРГЫЗСТАНА

1. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка, том1. -Киев ООО «ИП Логос-М», 2006. С.480.
2. Волина С.А., Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова, Zeit für Deutsch. Учебник немецкого языка. Издательство «Иностранный язык», 2002. С.451.
3. Соколов Н. Б., И. Д. Молчанова, Справочник по грамматике немецкого языка. Издательство «Просвещение», 1989, с.304.
4. Винтайкина Р.В. Учебное пособие по немецкому языку как второму иностранному для первого года обучения. под ред. В.В. Журавлевой. МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. – М.: МГИМО -Университет, 2006. – 185 с.
5. <https://dzen.ru/a/YA068yfsz38A1aTw> Правила чтения в немецком языке  
<https://infourok.ru/obuchenie-chteniyu-na-urokah-nemeckogo-yazika-3624275.html>